




9-Бөлүм:
КУДАЙГА
КЫЗМАТ
КЫЛУУНУН
АЛГАЧКЫ
ЖЫЛДАРЫ




Карагыла, жер
бетин бүт күнөөдөн
арылтуучу
Кудайдын Козусу
келе жатат.

Бул Машайак!

Пайгамбарлар
айткан Киши
ушул.


Ал эми
эмне
кылат?



Бирок мен
сизди таштап
кете албайм,
Устат.

Ыйсаны
ээрчигиле.

Мен сенин устатың эмесмин.
Мен эми өчө турган адаммын, ал
эми Ал өсө турган Адам. Ал чыны
менен эле дүйнөнү куткаруучу
Машайак. Аны ээрчи.



Устат биз сизди
ээрчийбиз жана
шакиртиңиз бололу.
Сиз кай жерде
турасыз?

Келгиле,
көргүлө.



Филип,
мени
ээрчи.

Куп болот, Устат, биз
сиди күтүп жүргөнбүз, бирок
биринчи мен Натаниелди
таап келейин.


Ал да Кудайдын
мыйзамдарына баш ийип,
Машайакты күтүп
жүргөн.



Натаниел
кайда?

Ал мөмө-
жемиш
багында эле.
Бир нерсе
болдубу?

Жок, баары
жайында.



Натаниел
сен
кайдасың?


Кел бул
жакка бир
тууганым.

Натаниел, биз
Муса жана башка
пайгамбарлар жазып
кеткен Машайакты
таптык. Ал Назареттик
Бйса, Мариямдын
уулу экен.

Машайакты? Сен аны менен сүйлөштүңбү? Назареттик дейсиңби? Назареттен эч кандай жакшылык келбеш керек эле. Машайак кантип эле ушул кедей жана жийиркеничтүү жерден чыксын? Ал Жүйүттүн Бейт-Лехеминде төрөлүшү керек эле.




Жүрү, өзүң барып көр. Жакан Аны сыноодон өткөрдү, Андрей да Аны менен.



Чыны менен
эле, бул жерде
таза жүрөктүү
Ысрайылдыктар
экен.

Филип,
мен жөнүндө
ага бир
нерсе деп
айттыңбы?


Эч нерсе
айтканым
жок.



Сен мени билбейсиң.
Кантип сен менин
жүрөгүмдүн таза экенин
айтып жатасың?

Филип сени чакыра
электе эле, сен анжыр
дарагынын астында
отурганыңда мен сени
көргөм, көргөнмүн.

Сен мени
кантип көрө
койдуң? Менин
ал жерде
отурганымды
эч ким билген
эмес.



Кудайдын
Уулусуң. Сен
Ысрайылдын
падышасысың.

Ал сени таң калтырып жатабы?
Сен мындан да улуу кереметтерди
көрөсүң. Сен али, асман ачылып
Кудайдын периштелеринин менин үстүмө
түшүп жана чыгып атканын көрөсүң.
Жүрү. Биздин алдыбызда далай
иштер турат.

Жакан 1:45-51

Андрей да Ыйса жөнүндө
айтып берейин деп, өзүнүн
бир тууганын издеп жөнөдү.

Шымыйон
биз Жакан айткан
Машайакты
таптык

Жүрү,
өзүң
барып көр.

Качан? Кайда?
Ал кандай экен? Аны
башка ээрчигендер
да бар бекен?



Сен Жунустун
уулу Шымыйонсун,
бирок мындан ары сенин
атың Петир болот.



Мен кемди үй-
бүлөмө таштап, сени
ээрчип жөнөйм.



Ошентип, Ыйса өзүнө аны ээрчиген жана анын окутууларын үйрөнгөн 12 адамды тандап алды.

Алар 12 шакирт деп аталып калат. Алар шаардан шаарга падышачылык жөнүндөгү Жакшы Кабарды таратып жүрүштү.



Эмне үчүн мен ийбадатканага бергенге чейин акчамды алмаштырышым керек? Силер абдан жакшы пайда таап жаткансыңар го.

Ыйса жана анын шакирттери ийбадатканага сыйынуу үчүн киришти, бирок ал жер сатуучу адамдарга толо эле.

Ыйык кызмат кылуучулардын башы паракорлукка байланган. Алар ийбадаткананын ичинде эмне пайда алып келсе ошону сатып жатышат.

Дин кызматкерлер ага уруксат беришти.

Жакан 1:40-42, 2:12-14; Марк 3:16



Ал эмне кылып жатат?
Ал ошол турган жеринде бир
сааттай унчукпай, арканды
айландырып тура берди.

Биз бүгүн абдан жакшы
пайда таптык. Бул жөн эле
жашоо үчүн иш аткарууга
караганда, жакшыраак.




**Камчы! Ал
камчы жасап
жатат!**



Менин атамдын
үйү сыйынуу жайы, а силер
болсо, муну уурулардын
уясына айландырып
жиберипсиңер. Тазалагыла
бул жерди. Болгула!

Анын атасынын
үйү! Ал өзүн ким
деп ойлоп жатат?
Машайак?



Менин атамдын
үйүн соода үйүнө
айландырбагыла.
Эй келжиреген
уурулар.

Тарс!



Ұыш!

Эй жыландын балдары. Силер жесирлерди ачка калтырасыңар.

Ал өзүн жетекчимин деп ойлоп жатабы?

Ухх!

Матай 6:5-7, 12:34;
Жакан 2:15-16;
1-Тиметей 6:10

Карс!

Дүп!

Тарс!

Ушул
кылганыңар
үчүн силер
көпкө

сыйынасыңар.
Силер өз
жакыныңарды
сүйбөйсүңөр;
силер анын
акчасын
сүйөсүңөр.





Кийинки жолу силер менин атамдын үйүнө келгенде, өз күнөөңөрдү мойнуңарга алгандай болуп келгиле.



Дөөттүн Машайак
жөнүндө айткан
жерин эстедиңби?

Ыйык Китеп
жазуучулар, Машайак
ийбадатканага капысынан
кирип келет, деп
окутушат.

Ооба, «Мени
кызганыч жеп жатат,
анткени менин
душмандарым Сенин
сөздөрүңдү унутуп
коюшту».



Менимче, сен Жакан айтып жаткан Назареттик Ыйса Машайак окшойсуң. Сен бүгүн аябай зор дүрбөлөң көтөрдүң. сени кандай белги көрсөтүп турат?

Менин Машайак экенимдин далилдөөсүн, силер бул ийбадаткананы бузганыңарда көрөсүңөр. Мен аны үч күндүн ичинде кайра тургузам.




Бул ийбадаткананы курууга 46 жыл керек болду, анан сен аны үч күндө кайра куруп коё аласыңбы? Ал барып турган акмактык!

Эгер сен бул жерге кайтып келсең, биз сени каматабыз.

Забур 68:9, 118:139; Жакан 2:17-22

Ал ийбадаткана деп өзүнүн денеси жөнүндө айтты, бирок ал аны аларга түшүндүрүп айткан жок.

Ыйса өзүнүн шакирттери менен Иерусалимден чыгып, өзүнүн шаарчасы болгон Назаретке, түндүктү карай чыгып



О Ыйса, сен үйгө келдин. Бардык досторунду алып кел, биз аларга жакшы тамак жасап беребиз.

Апа, биз бул жерде абдан эле аз убакыт болобуз – Шаббатка чейин.

Биз жердешибиздин башкалар менен келгенине кубанычтабыз. Биз кызык нерселерди уктук. Биз ал жөнүндө, кийинчерээк дагы уккубуз келет.

Ал эми азыр Ыйса бизге Ыйык Китеп окуп бересиңби?

Ыйса, үйрөнгөн адаты боюнча, синагогага кирип, Жүйүттөрдүн диний табынуусу Шаббатты майрамдоо үчүн барды.

*Шаббат Кудай баарын жети күндүн ичинде жаратып бүтүп, дем алган күнүн Жүйүттөр он мыйзамдын бири катары колдонушкан, жуманын ичиндеги диний күн (Башталыш 2:2-3; Чыгуу 20:10).



Ыйса Ышайа
пайгамбардын
Машайак жөнүндөгү
айткан эң белгилүү
жерин тапты.



«Теңирдин Руху менде,
анткени ал мени кедейлерге жакшы
кабар таратышым үчүн, көрлөргө көз
берүүм үчүн, жыгылгандарды тургузуум
үчүн жана Кудайдын өз элин куткаруу
убагы келгенин жарыялоо
үчүн майлады».



Бүгүн ушул
пайгамбарчылык
аткарылды.

Синагога Шаббатты тосуу үчүн Жүйүттөрдүн табынуу үчүн келген имараты болчу. Ал ошондой эле коомдук иштер үчүн жана мектеп катары да колдонулуп келген. Шаббат жуманын акыркы күнү болгондуктан, Жүйүттөр бул күндү ыйык тутушуп, ал күнү бардык иштерди токтотушкан.



**Кудайга акаарат
келтирүү!**

Сен жыгач
устанын эле
уулусуң.


Муну
ташбараңга
алгыла. Ал өзүн-
өзү Машайакмын
деп жатат.

**Тынчтангыла.
Биз сыгып
баратабыз.**


Ыйса жана анын шакирттери
көлдүн жээгинен орун алган
жана шакирттеринин кээ бир
шакирттери жашаган шаар,
Капернаумга келишти. Алар
дагы бир синагогага киришти.



Пайгамбар, - Машайакты бутпарастар үчүн жарык болот, себеби алар ага ишенишет, - деп айткан. Кудайды көрүүгө татыктуу болгон таза жүрөктүү адам бактылуу. Кудай адамдын кайдан келгенине карабайт, ал жүйүтпү же бутпарспы, Ал баарын бирдей кабыл алат.



**Кудайдын
Бйыгы!
Бизге тийбе.**



Мен сеин ким
экенинди билем! Сен
Кудайдын Ыйыгысың.

Ал жиндерге
толуп калыптыр.
Чыгаргыла аны
бул жерден.

Биздин убак келгенге
чейин бизди талкалайын
деп келдиңби? Бизге
тийбе. Биз сага эмне
кылышыбыз керек?



Ким муну бул
жакка киргизди?
Абайлагыла! Ал
абдан коркунучтуу.




**Жиндер, мен
силерге буйрук берем,
чыгып кеткиле бул
адамдан жана ага
кайтып келбегиле.**



Кет!

Иааааааа!



Аны эмне
кылдың?

Ал
өлдүбү?


Бир заматта, ал
өйдө турду.

Кудайга
данк!

Жиндер чыгып
кетишти. Сен эми
бошсуң. Эми бар
бара бер, бирок
башка күнөө
кетирбей жүр.

Ыйсада жиндердин
үстүнөн толук
бийлик бар. Бул
адам кадикидей
эле адам.





Петир, сиздин колуктуңуз
үйүңүзгө чакырып жатат. Анын
апасы ысытмалап, аябай катуу
ооруп калыптыр.

Биз
келебиз.



О Петир, күйөөм,
абдан өкүнүчтүү.
Ысытмасы улам
жогорулап баратат.

Коркпо.
Устат бул
жерде.

Марк 1:25-30; Лука 4:35-38




Тур, урматтуу
аял, сенин
ооруң чыгып
кетти.



Ал туруп
жатат! Ал
сакайып
калды!

Ал ордунан туруп, Ыйсага
жана анын шакирттерине
кызмат кылып жүрдү.

Айыгуу жөнүндө сөз тарап, Ыйсага көп оорулуу адамдарды алып келе башташты.



Устат, менин атам, менин балачагымдан бери эле баспай келет. Чоң жыгач анын үстүнө кулап, анын белин сындырып кетиптир. Эгер колуңздан келсе, жардам берип коюңузчу.

Тур да басып жөнө.



**Кудайга
Алкыш!**




**Мен баса
алат экенмин!
Бул кремет!**

Устат менин
кызымдын көзү
көрбөйт. Жардам
бере аласызбы?

Марк 1:30-34; Лука 4:38-30

Ыйык Китеп боюнча:
«Көзү азиздер, көрөт»!
– деп айтылган. Сиздин
кызыңыз эми көрөт.





Атаке, бул
сенсинџи?

Атаке, мен сенин
мындай экениңди
билбептирмин, сен
мен ойлогондон да
сулуу экенсиң.



Ыйса жана анын шакирттери орозо күндөрү Иерусалимге кирип келишип, ал ийбадатканада окутуу жүргүздү.

Силер байыркылардын досторунду сүй, бирок душманыңды жек көр дегенди билесиңер, бирок мен силерге душманыңды сүй жана аларга жакшылыгыңды аяба деп айтам.

Эгер силерди бирөөлөр каргаса, силер алар үчүн ак-бата сурап сыйынгыла. Сага башкалардын кандай мамиле кылганын кааласаң, сен да башкаларга ошондой мамиле кыл.





Башка адам сага жамандык кылса, сен аны кечир. Сенин таза жүрөгүңдү Кудай көрүп, сага батасын төгөт. Эгер сен тынчтыкты курсаң, сага эң чоң бата тийет.

А көзгө көз,
тишке тиш
дегенге эмне
дейсиі?



Эгер башка бирөө сенин оң жаагыңа чапса, ага сен жаагыңды тосуп бер. Зордук-зомбулук кылба. Эгер сен жакыныңдын чапаны жок экенин көрсөң, а сенде эки чапан болсо анын бирөөсүн ага бер. Эгер ал ачка болсо, анда ага тамак бер. Муну көргөн асмандагы атаң, сага ак-бата берет.

Силер киши өлтүрбө дегенди уккансыңар, а бирок мен силерге мындай айтам: Эгер сен жөнү жок эле бир тууганыңа ачуулана берсең, анда сен Кудайдын каарына калуу коркунучундасың.



Матай 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; Марк 1:34


Байыркы мезгилде жашагандарга:
«Ойноштук кылба», - деп айтылганын
уккансуңар. Мен болсо силерге мындай
деп айтамын: аял кишиге кумарлануу
менен караган адам өз жүрөгүндө
ойноштук кылган болот.





Динчил адамдар
сыртынан жакшы
көрүнүшкөнү менен,
алардын ичи
жийркеничтүү
нерселерге толгон.

Алар сырдалган күмбөз сыяктуу.
Сыртынан алар жакшы көрүнгөндөрү
менен, ичинен өлүк адамдын денесиндей.
Эгер сен аларга караганда адилирээк
болбосоң, анда сен асман
падышачылыгына кирбейсиң.

A man with a dark beard and mustache, wearing a white shirt and a yellow shawl, is shown in a dynamic, expressive pose. He has his right hand raised to his chest and his left arm extended upwards. The background is a simple, light-colored wall with a dark shadow behind him.

Өлүмгө бара
турган жол кенен
жана көпчүлүгү
ошол жол менен
баратышат.


Мен бейиштин эшигимин.
Эгер силер мен аркылуу кирсеңер,
түбөлүк өмүргө ээ болосуңар. Ким
башка жол менен жүрсө, ал өз
күнөөсүнөн өлөт.

Сен эмнеге Шаббат күнү адамдарды дарылап жатасың? Шаббат күнү биз иштебешибизди Муса айтпады беле.




Менин Атам мага Анын ишин аткаруу үчүн жөнөткөн. Мен Ал айткан нерселерди гана жасаймын.

Сен өзүңдү Кудайга теңеп жатасың. Ал Ага каршы чыгуу дегенди билдирет; андайлар өлүм менен жазаланат!

A man with a full brown beard and mustache, wearing a white shirt and a yellow tie, is shown from the chest up. He is looking upwards and to the right with a slight smile. His hands are raised in a gesture, with fingers spread. The background is dark with vertical lines, suggesting a night sky or a textured wall. A speech bubble is positioned above him, and another one is below him.

Алар Атаны сыйлагандай
эле анын Уулун да сыйлап, ага
табынышсын деген Асмандагы
Атанын эрки да.

Өлгөндөр да менин
үнүмдү угуп, кайра тирилишип,
кээ бири түбөлүк өмүргө жана
кээ бири түбөлүк тозокко
кеткен маал келет.



Бул чыны менен эле
Машайак. Биринчиден
ал кереметтерди көрсөттү,
эми кайраттуу чакырык
берип жатат.

Ал тигил динчил
адамдардан айырмаланып
турат экен. Ал бийлик өктөм
сүйлөп жатат. Тилер аны
өлтүрүп койбогой эле.

Кой, мен
барып аялыма
айтып берейин.

Матай 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-
28; Жакан 5: 18-19,23, 29-30, 14:6




Устат сизди бир Фарисей* көргүзү келип жатат. Ал Жүйүттөрдүн жетекчиси, ал аябай маанилүү киши.

Ал эмнеге түндө келиптир? Ал Ыйса менен сүйлөшкөнүмдү эл көрүп калбасын деп келиптирби?


Мен аны менен жалгыз сүйлөшөм.

* Жүйүт салтын бекем сактаган, байыркы Жүйүттөрдүн тобундагы адам.



Сен кайра
төрөлбөсөң Кудайдын
Падышачылыгына кире
албайсың.

Устат биз Жүйүттүн
жетекчилери сенин Кудайдан
келген окутуучу экениңди
билебиз, анткени Кудай менен
болгон сенден башка эч бир
адам мындай кереметтерди
жасай албайт.



Сен мени апандын
курсагына кирип кайра
экинчи жолу чык дегени
турасыңбы?

Жок, дене денени
жаратат, Рух рухту
жаратат. Никодим,
менин айтканымды
угуп тур. Сен айра
төрөлүшүң керек.

Кайра жаңыдан
төрөлүү деген
кантип болсун?



Мен айтып жаткан
Рухий кайра төрөлүү шамал
сыяктуу болуп кайдан келип,
кайда кеткени белгисиз. Эгер
сен Кудайдын падышачылыгына
кирем десең, асмандан
төрөлүшүң керек.



Муса таягын чөлдө
көтөргөндөй эле, мен да
асманга көтөрүлүшүм
керек.

Сандар 21:5-9; Жакан 3:1-14

Алар жылаандын уунунан өлүшкөн, себеби алар Кудайга каршы күнөө кетиришкен. Алар жезден жасалган жылаанга каршканда кайра сакайышып калышкан.






Ооба, азыр да бардык адамдар күнөөлөрүнүн айынан, «жыландын уусунан» өлүп жатышат. Бирок бул жолу мени баары көрүш үчүн асманга көтөрүлөм. Жылан чагып алгандар жез жыланга карап сакайгандай эле, адамдар өз күнөөлөрүнөн мага ишенүү менен арылышат.




Кудай адамдарды ушунчалык сүйгөндүктөн, өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп, өзүнүн жалгыз Уулун курмандыкка чалды. Ким Мага ишенсе түбөлүк өмүргө ээ болот, ал эми ким Мага ишенбесе тиешелүүсүн алат.



Демек, кайрадан
төрөлүү гана күнөөдөн
арылта алат жана сен
боштондукка чыгаруу
үчүн суракта
отурасың.

Бул кайра
төрөлүү
качан
болот?

Мени баары
көрүш үчүн асманга
көтөрүлгөнүмдө
гана.



Жүргүлө, мен
Самария аркылуу
өтүшүм керек.

Самариялыктар Иерусаим менен Галилеянын ортосунда жашашкан. Жүйүттөр аларга жакындагандан коркушкан, себеби алар Самариялыктарды рухий жактан арам деп ойлошкон, ошондуктан Жүйүттөр алардын шаарларын аралагандан да качышчу. Бир күнү Ыйса өзүнүн шакирттерин мындай деп таң калтырган:

Теңир, алар кир жана
жийиркеничтүү адамдар!
Алар абдан кедей жана
тартипсиз.

Менин Самарияга
барышым Атамдын эрки
боюнча болуп жатат.

Алар чак түштө
шаардын сыртындагы
кудукка келип
токтошту.

Сиз
өзүңүз эле
каласызбы?

Силер шаарга
кирип эт алып
келгиле. Мен силерди
мына бу кудуктун
астында күтүп
турам.


Ооба, мен
Атамдын ишин
аткарышым
керек.





Ыйса чарчады, суусады жана ачка болду. Бул күн аялдар келүүчү күн болбогонуна карабай бир Самариялык келин суу алганы кудука келди.


Жакан 4:1-8



Сиздин чаканыздан
суу ичсем болор
бекен?

Эгер сен Кудайдын
белегин жана менин ким
экенимди билсең, менден
тирүү суу сурап алсаң
болмок.


Ха! Сен Жүйүт
болуп туруп мендей
Самариялык аялдан суу
сурап жатасың? Мен
Жүйүттөр бизге жакындап
да койбойт деп
ойлодум эле.



Сиз мага суу берейин деп жатасызбы? Бирок сиздин идишиңиз жок, ал эми кудук болсо аябай терең да. Сиз тирүү сууну кайдан алмак элениз?

Сен бул кудуктагы суудан ичсең, кайра эле суусайсың. Мен сага берейин деген суу, сенин жаныңдын ичиндеги түбөлүк өмүр булагы.


Анда мага ошол тирүү суудан бериңизчи, мен мындан ары суусабай турган болоюн.



Бар, күйөөңдү
айтып кел, мен сага
ошол суу жөнүндө
айтып берейин.


Менин
эч кандай
күйөөм жок.

Сенин беш күйөөң
болгон, бирок сен
азыр бирге жашап
жаткан эркек сенин
күйөөң эмес.



Сиз чын эле
менин жашыруун
сырымды билген,
пайгамбар
экенсиз.

Силер Жүйүттөр
Иерусалимде табынуу
жүргүзөсүңөр, а биздин
аталарыбыз мына бу тоонун
үстүндө табынышат.
Кайсынысы табынуу
үчүн туура жер?



Кудай – Рух.

Ага адамдардын колу менен жасалган ийбадатканада табынуунун зарылчылыгы жок. Кудай чындыкка ишенип жана рух аркылуу ага табынган адамдарды издеп жүрөт.

Бизге чындыкты ачып бере турган Машайактын келип жатканын биз билебиз.

Сен Машайак
менен
сүйлөшүп
жатасың.





Мен барып
досторумду таап
аларга айтып
берейин!

Жакан 4:7-29, 40

Ыйса Самарияда эки күн
адамдарды окутуп жүрдү.

Бир жолу Ыйса жана анын шакирттери
Галилея көлүнүн жээгиндеги кырда турушкан.
Анан ал жерге шаардан бир нече миңдеген
адам анын окутуусун укканы келишти.

Кедейлерге акча
бергенинди, бирөөгө
көрүнүү үчүн
жасаба.


Динчил адамдарга окшоп
бирөөгө көрүнүү үчүн кээ бир
диний нерселерди жаганың үчүн
асмандагы Кудайдан мактоо
албайсың. Ошондуктан бирөөгө
садака берип жатканыңда оң
колун берип жатканды сол
колун билбесин.






Сен сыйынып
жатканда, эки
жүздүүлөргө окшоп,
башкаларга көрүнүү
үчүн кылба.

Динчил адамдарга окшоп,
сыйынып жатып жаттап
алганыңды кайталаба.

A man with a full brown beard and long hair, wearing a white shirt, is shown from the chest up. He is looking upwards with an expression of awe or prayer, his hands raised in a gesture of supplication. The background is a bright blue sky with white clouds. The image is framed by a black border.


Бай болумун деп бүт
энергияңды жана убакытыңды
ага жумшаба. Бай адамдардын
түйшүгү көп болот, алар өзүнүн
байлыгын сүйүшөт, ошондуктан
алардын асман падышачылыгына
кириши абдан кыйын.

Байлыгыңды
жерге топтобой,
асманга топто, ал
түбөлүккө жетет. Силер
бир эле убакта эки Устатга,
Кудайга жана акчага, кызмат
кыла албайсыңар. Аягында
алардын бирин сүйүп,
бирин жек көрүп
каласыңар.



Устат, кеч кирип да калды, адамдар кечке чейин биз менен болушту. Алар ачка болуп калышты, барып тамак алып келели десек, жакын ортодо шаар да жок экен.

Сиз аларды тамак алып жесин деп коё бериңиз.




Устат сиз менин
түшкү тамагымды алып
жеңиз. Менин апам мага
беш нан жана эки балык
түйүп берди эле.

Бардыгын
отургузгула,
биз аларды
тейлейбиз.



Эмне менен?

Матай 14:15, 6:1-7, 6:19-21



Кана бизде эмне бар
эженин көрөлүчү. Демек
биз балык менен нан
жейт экенбиз.

Бирок Устат, муну
менен 5000 эмес,
бир адамды да
тойгуза албайбыз.

Он эки себетти
колуңарга алып,
тамак таратканга
даярдангыла.



Сенин атың
ыйык болсун, О
бизге жерден нан
берген, ааламдын
падышасы,
Кудай-Тенир.



Ал эмне
тээ тиги бир аз
тамакты идишке
салып жатабы?



**Карагылачы!
Мынча тамак
кайдан келди.**

Матай 14:19-21; Лука 9:16-17




**Кудайга
данк!**

Ал асмандан
Мусага окшоп
нан алып
берет.

Апа мен буга
ишенбейм!



Адамдар идиштерден балык жана нан алып башташты. Ал эми ал идиштин ичиндеги тамак көбөйгөндөн көбөйдү.



Устат, бардыгы
тамак жеп бүтүштү,
бирок себеттерде дагы
эле толо тамак жатат.
Биз аларды бошото
албай жатабыз!


Калганын чогулуп туруп
көлдүн аркы өйүзүнө кеме менен
сүзүп өтө бергиле. Мен силер менен
кийинчерээк көрүшөм. Мен тоонун
ичине кирип сыйынуум керек.

Ыйса тоо жакка
жөнөдү, ал эми анын
шакирттери кеме менен
көлдүн аркы өйүзүн
карай сүзүп кетишти.



Чөлдө Ыйса бат-бат жалгыз
калып сыйынып турчу.

Матай 14:20-23



Шакирттер көлдүн так ортосуна
барганда, катуу бороон
башталып, алар кеме чөгүп
кетет го деп коркушуп турду.

Мындай
бороондуу
шамалды эч
качан көргөн
эмесмин.

Биз буга
туруштук
бере
албайбыз.



**Биз чөгүп
кеткени
калдык!**


**Карагылачы!
Суунун үстүндө
бир нерсе
турат!**



Ал арбак!

Ал арбак!

Суунун үстүндө
адам басып келе
жатат!



Устат, эгер бул Сиз болсоңуз, мага да Сага окшоп суунун үстүндө басууга уруксат бериңизчи.

Суунун үстүндө адам басып келе жатат!

Кел мага, Петир.



Мен келе
жатам,
Теңир.

Жок, Петир!

Петир эми эле
Ыйсаны карай
бара жаткан.



Петир чоң толкунду көрүп,
Ыйсаны көрбөй калганда,
ал коркуп баштады.



Анын ишенимин
коркунуч бузганда, ал
сууга чөгө баштады.



**Теңир,
куткар мени!**

Матай 14:29-30

Петир,
сен менден
шектене
баштадың.



Ыйса Петирди
колунан жетелеп,
экөө суу үстүндө
басып келип
кемеге киришти.

Петир, сен
суу үстүндө
бастың!






Тынч бол.

Ыйса бороонго буйрук
бергенде, ал заматта
ТОКТОП КАЛДЫ.

Матай 14:31-33



О Теңирим
менин күнөөм
үчүн, мени
калтырыңыз.

Албетте, сен
Кудайдын
Уулусуң

Менин
Теңирим
жана
Кудайым.

Ысрайылдын
Машайагы.



Кийинчерээк.

Майрам күндөрү
бул жерде абдан адамдар
көп. Азыр бул жерге бардык
өлкөлөрдөн келишти; ары
жагы Римден бери жагы
Мисирден.

Жүргүлө
көлмөгө
барып келели.


Мен
эстегенден, ал
ар дайым ушул
жерге келет.






Айыккың
келеби?

Мага эч
ким жардам
бербейт.




Тур да керебетинди
алып, жөнө.

Сен Ыйсасың ээ?
Мен сенин кереметтериң
жөнүндө укканмын.



Бул эмне деген
орду жок тамаша.
Бул байкуш 38 жылдан
бери аксак.

Бул биздин ыйык
Шаббатыбыз. Ал бизге
тоскоолдук кылгандай эч
бийликке ээ эмес.



Менин угушума
караганда аны алып
таштоо үчүн, кыймыл
түзүлүп жатат. Ал
өзүнө өтө көп көңүл
бургузуп жатат.

Ким бул Ыйсанын
Машайак экендигине
ишенсин?

Ооба, анын
кереметтерине
ынанган
адамдар бар.



Анын буттары!
Алар өсүп
жатышат!




Ал туруп
баратат!

Мындай
болушу
мүмкүн эмес!



Кудайга даңк!
Ушунча жылдан
кийин!

Ыйса
Машайак!



Сен эмнеге
Шаббат күнү
айыктырып
жатасың?

Шаббат күнү
дем алгыла
деп Муса
айткан.

Аңга түшүп кеткен эшегинди
Шаббат күнү чыгарганга мүмкүн.
Мен аксакты Шаббат күнү
айыктырганым, мыйзамды
бузганымбы?

Менин Атам Шаббат
күнү да иштейт, а мен
болсо, ал кылганды
гана кылдым.

Лука 14:5-6;
Жакан 5:9-17



Кармагыла
аны! Ал
ташбараңга
алынып,
өлтүрүлүшү
керек.

Кудай менин
Атам, дейт ал.
Ал өзүн Кудайга
теңеп жатат.

**Өлтүргүлө
аны!**




Силер эмне,
Шаббат күнү адамды
айыктырган үчүн эле
адамды өлтүрө
бересиңерби?

Ал биздин
мыйзамга
каршы чыгып
жатат.

Ал мыйзамга
каршы эс
нерсе айткан
жок.


Анын айтканын
угуп тургула.



Мен мындамын. Силер бул көрсөткөн кереметке таң калып жатасыңар. Мындан улуу кереметтерди көрөсүңөр. Атам өлүктү тирилткендей эле, мага да ошондой бийлик берилген. Атам мага бул дүйнөнүн үстүнөн толук бийлик жүргүзүүгө жиберген.

Эгер силер мени сыйлабасаңар, Кудайды сыйлабаган болосуңар. Анын мени жөнөткөнүнө ишенгендер, түбөлүк өмүргө ээ болушат.

Сен кантип түбөлүк өмүр бере аласың?



Өлгөндөр жаткан
жерлеринен
менин унүмдү угуп
чыгып келген маал
келет. Ким жакшылык
кылган болсо,
ал түбөлүк өмүргө ээ
болот, ал эми ким
жамандык кылса,
түбөлүк тозоктун
отуна барып түшөт.

Бул болбогон кеп;
эч ким өлгөндү
тирилте албайт.
Кудай гана туболук
өмүр бере алат.

Силер мага ишенбейсиңер,
бирок менин келишим жөнүндө
Жакан айткан жана ошондой
эле Ыйык Китепте жазылган.
Ыйык Китепти карап чыккыла,
көптөгөн пайгамбарлар мен
жөнүндө айтып кетишкен.




Бизди Кудайдын
алдында ал каралайт экен
деп ойлобогула. Мусанын
мыйзамдарына баш ийбей
күнөө кетиргениңер,
силерге каршы күбөлүк
болот.





Өлтүрөбүз деген киши ушубу,
ал дагы деле шерденип сүйлөп жатат го.
Алар болсо ага эс нерсе кыла албай
жатышат. Башчылар мунун чынында
эле Ысрайылдын Машайагы
экенин билишеби?

Ыйык Китептей
Машайактын каяктан
келгенин эч ким билбейт,
бирок биз аны тааныйбыз
ал Галилеялык болот.



Сен мени жана менин
кайдан келгенимди билемин
дедиң. Мен бул жер бетине
өзүм келген жокмун. Мени
Атам жөнөттү, бирок силер
Аны билбейсиңер, бирок мен
Аны билем жана Ал мени
силерге жиберди.

**Ал мени
кантип угуп
койду?**



Ал баарын билет.

Бул алдын
ала айтылган
Машайак.

Сен эмне, Машайак
келсе мындан да көп
кереметтерди жасайт эле
деп күттүң беле?




Тез баргыла
да Кудайга каршы
сүйлөгөн эмени
камап салгыла.

Бу сапар
жаман болот
окшойт.

Адамдар
ага ишенип
башташты. Аны
тынчытыш керек.

Жакан 5:30-39,45,6:42-43, 7:25-32, 40-41




Адилдикке
суусагандар
баталуу, анткени
алар толтурулат.

Тынчтык
орноткондор баталуу,
анткени аларды Кудайдын
балдары деп аташат.
Душманыңарды сүйгүлө
жана баталагыла.

Ал
кылмышкерге
окшоп
сүйлөбөйт экен.

Эгер ким суусаса, аны мага
жөнөткүлө, мен ага суу берем.
Ыйык Рух анын ичинде суу
кудуктун булагындай түбөлүк
өмүр берип турат.

4000 жыл мурда
айтылган
пайгамбарчылыктын
болушу ал экен деп
жатышат.

A comic book illustration depicting a scene with soldiers and religious figures. On the left, three soldiers in Roman-style armor and helmets are shown. On the right, several men in traditional robes and head coverings are gathered. The scene is set in a room with a window in the background.


Эмне үчүн аны
алып келген жоксуңар?
Ал сенин алдында турган
болчу. Эмне үчүн аны
кармабадыңар?

Андай эч ким
сүйлөгөн эмес.

Ал сүйүү жана
кечиримдүүлүк
жөнүндө гана
сүйлөйт экен.

Ха, ал силерди да алдаптыр
да ээ? Деги эч бир билимдүү
башкаруучулар же фарисейлер
ишеништиби ага? Бул Ыйса
өлүш керек.


Түн ичинде Никодим келип
Ыйса менен сүйлөшүптүр.



Биздин мыйзам
боюнча ар бир адам ким менен
сүйлөшкөнүн айтып турушу
керекпи?

Сен аны ээрчиген
Галилеялыктардансыңбы?
Ыйык Китепти карап көргүлө
Машайак Галилеялык эмес. Ал
Жүйүттүн Бейт-Лехем деген
жеринен болуп жана ал Дөөттүн
тукумунан болуш керек.

Матай 5:6, 9; Жакан 4:14, 7:45-52




Ал жөнөкөй
адамдарды өзүнүн
калпы менен алдап
жатат.

Бардык
сууроолорго анда
жооп бар экен.

Аны адаштыруу
үчүн, биз ага
көбүрөөк мыкты
мыйзамчыл адамды
жиберсек кандай
болот?



Мен бир мыйзамды
жакшы билген адамды
билем. Ал мыкты
жана катаал адам.


A comic book illustration showing Jesus on the left, wearing a white robe with a yellow sash, looking towards a man in the center. The man has a large, ornate pillar balanced on his head and is wearing a blue robe. He is gesturing with his right hand towards Jesus. In the background, there are other men in traditional robes, one with a blue hood and another with a grey hood. The setting appears to be an outdoor area with arches.

Мыйзамдын адамы
Ыйсага талашып-
тартышканы келди.

Мыйзам
бул жөнүндө
эмне дейт?

Устат,
түбөлүк өмүргө
ээ болушум үчүн
эмне кылышым
керек.

Ал, өз Кудай-
Теңиринди бүт жүрөгүң
жана жан дилиң менен
сүй жана өзүңдү кандай
сүйсөн, жакыныңды
ошондой сүй.

A comic book panel featuring three men. In the foreground, a man with a beard and a white tunic looks towards the right. Behind him, another man with a long beard and a white tunic is shown in profile, looking towards the right. On the right side of the panel, a third man with a beard, wearing a yellow head covering and a white tunic, looks back towards the other two men. The background is a simple blue sky with some dark, indistinct shapes.

Сен өз сурооңо жооп бердиң. Сүйүү – мыйзамды аткаруу. Эгер сен жакыныңды өзүңдү сүйгөндөй сүйсөң, Кудайды кубандырасың.

Ооба, бирок кайсы жакынымды? Сен баскынчы Римдиктерди кошуп, бардыгын айтып жаткан жоксуңбу?

Мен сага бир окуяны айтып берейин.



Иерусалимден Жерико деген жерге бараткан адамды жолдон каракчылар тосуп алып аны тоноп, сабап, кийимдерин чечип алып, ошол жерге өлө берсин

деп таштап кетишет. Бир дин кызматкери өтүп баратып, тигинин жолдо жатканын көрүп, бирок аны айланып өтүп кетип калат.

Леби сыяктуу, ийбадатканада
кызмат кылып жүргөн адам,
жараланып жаткан адамды көпкө
тиктеп туруп, бирок ал да жардам
бербей кетип калат.



Эгер сен сүйгүлө
деп айтып, бирок сүйүүндү
көргөзбөсөң андан эмне
пайда? Эгер сен жакыныңды
сүйбөсөң, Кудайды да
сүйбөйсүң.

Анан ал жерден Жүйүттөр жек көргөн жана таза эмес деп эсептелген Самариялык адам өтүп баратты. Ал жолдо жаткан жараланган, кийимдери жок жаткан адамды көрүп, анын Жүйүт экенине көңүл да бурбады.



Самариялыктын ага боору ооруп, жардам берүү үчүн токтоду.



Самариялык
адам аны тазалап жана
анын жараттарын
таңды. Анын сүйүүсү
сөз менен эмес иш
менен көрүнүп турду.

Ал дем алып жана айыксын деп, Самариялык адам аны өзүнүн эшегине өңөрүп алып мейманканага алып барды.




Абайла.
Мен сенин алдында бармын.
Жакында сени төшөккө жаткырам.



Мен сага ал үчүн
эки жумага чейин жашап
жана тамак ичкени үчүн
төлөйм. Эгер ага дагы
көбүрөөк убакка чейин
дарыланышы керек болсо,
мен кайра өтүп баратып
төлөп кетем.

Лука 10:32-35




Сен менден,
менин жакыным ким деп
сурадың. Эми сен мага айтып
берчи, ошол үч кишинин
кимиси ага жакын?

Албетте,
ага кайрымдуу
болгон адам.

Таң каларлык.



Анда силер да
ошол Самариялык
адамдай иш жасагыла.
Силер жакыныңарды
сүйө аласыңар.




Акмак! Алып
чыккыла аны Ыйсага
ишенип кала
элегинде.

Бул эмне деген
келесоо окутуу?
Муну колдонуп
болбойт. Кээ бир
адамдар сүйүүгө
сүйүү менен жооп
бербейт.



Силер канга кан жанга жан деп айтканды уккансыңар, а мен силерге мындай демекчимин, душманыңарды сүйгүлө, силерди каргыштаганга батаңарды бергиле, силерге ачууланып, куугунтуктагандарга сыйынгыла.

Матай 5:43-44; Лука 10:36-37



<https://goodandevilbook.com/>